

«Макулдашылды»  
Педкенешменин  
чечими менен  
№1, 30.08.2021

«Бекитемин»  
Мектеп мудуру  
Иманалиева Л.М.



**Сын-Таш айылынын Камчыбек Шакиров атындагы жалпы билим берүү орто мектеби**

**Жарапардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө Жобо**

**1. Жалпы жоболор**

- 1.1. Жарапардын оозеки жана жазуу түрүндөгү кайрылууларын өз убагында кароону уюштуруу, жооп берүү, чечим чыгарууну коюлган мөөнөттө жөнгө салуу тартиби.
- 1.2. Жарапардын оозеки жана жазуу түрүндөгү доо-арыздары мектептин тартиби боюнча өз убагында каралат.
- 1.3. Мектепте тартип боюнча жарапардын жекече, жамааттык арыздары каралат (мындан ары кайрылуулар).

**2. Жарапардын келип түшкөн кайрылууларынын жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларынын тизмеси**

- 2.1. Мектепте төмөнкү укуктук ченемдик актылар жарапардын кайрылууларын жөнгө салат:  
-КР Мыйзамынын "Жарапардын кайрылууларын кароо жөнүндөгү" 4- май 2007- жылдагы №67 (КР Мыйзамдарынын редакцияланышы 26.02.2008-ж. №16, 15.07.2009-ж. №214, 3.05.2011-ж." 17, 15.07.2013-ж. №144, 17.02.2015-ж. №35, 27.07.2016-ж. №148, 27.07.20216-ж. №151)

**3. Жарапардын кайрылууларын кароону маалыматтоо тартибинин талаптары**

- 3.1. Мектептин жарапардын кайрылууларын кабыл алуучу электрондук поча, телефонунун номерлери боюнча маалымат берүү
- 3.2. Мектептин почталык дареги: Чүй обласы, Ысык-Ата району, Сын-Таш айлы, Шакиров көчесү н/ж

Почталык индекс:

Электрондук почтаныш дареги: shkolashakirova@mail.ru

Кабыл алуу телефон номери жок

- 3.3. Мектептин маалымат бурчунда төмөнкүлөр турат:

- мектептин жайгашуусу;
- электрондук дарек, маалымат беруучу телефондун номери;
- мектептин жооптук кызматчыларынын кайрылуунун жыйынтыгын чыгаруу тартиби;
- жарапардын кайрылууларын жонго салуучу ченемдик-укуктук актылар;

**4. Жарапардын кайрылуусун кароо мөөнөтү**

- 4.1. Жарапардын кайрылуулары 1 күндөн кем эмес убакытта каттоодон ётет
- 4.2. Жарапардын кайрылуулары мектептин компетенциясында эмес болсо, 5 күндүн ичинде тийешелүү жакка дарек менен жөнөтүлөт.
- 4.3. Жарапардын кайрылуулары бир нечे суроодон туруп, башка уюмдардын же белүмдөрдүн компетенциясында болсо, 5 күндүн ичинде көчүрмөлөрү даректин негизинде жөнөтүлөт.
- 4.4. Жарапардын жазуу түрүндөгү кайрылуулары катталгандан кийин 30 күндүн ичиндеги мөөнөттө каралат.
- 4.5. Кайрылууга карата копумача материал топтоого жана таанышууга, текшерүүгө жана башка ченемдерди кабыл алууга карата кайрылган жарапа мөөнөттү узарттуу боюнча жетекчи же жетекчинин орун басары жазуу формасында кайрылат (30 күндүн ичинде).

4.6. Жарандын оозеки түрүндөгү кайрылуусуна (телефон же жекече) мектептин кызматкери жекече жооп берсе болот же убагында жооп бере албаса, кайрылган жаранга кат жүзүндо кайрылуусун айтып, башка убакытта жооп бересе болот.

#### **.Жарандардын кайрылууларын кароочу керектүү чөнөмдик укуктук актылар**

5.1.Жарандардын кайрылууларын кароо төмөнкүлөргө таянып, багытталат:

- постадагы жазууга;
- мектептин электрондук почтасына;
- телефон менен;

5.2.Мектеп кайрылууну жергиликтүү бийлик, мамлекеттик органдарга кайрылуусун токтотууга. 5.3.Жарандар кайрылууларына керектүү документтерге материалдарды же копияларын жазуу жүзүндө электрондук форматта жиберсе болот.

5.4.Кайрылуу арыздануучунун оқулунун атынан сунушталуучу документтер төмөнкүлөр;

- КР мыйзамынын негизинде тил кат;
- арыздануучунун өкүлүнүн дайындалғандагы жөнүндө бүйрук же шайлантандыгы жөнүндө чечим; 5.5.Мектепке келип түшкөн кайрылуу, сез-сүз түрдө кабыл алыныши керек.

#### **6.Кайрылууны кароодон баш тартуу жөнүндөгү негиздердин тизмеси**

6.1.Кароодон баш тартуу жөнүндөгү негиздер:

- жооп жөнөтүлө турган электрондук почтага кайрылуучу жарандын дарегиндеги аты-жөнү жазуу түрүндөгү кайрылууда жазылбаса;
- кайрылууда даярдалған каршы маалымат болсо;
- кайрылуунун тексти окулбаса;
- берилген маалыматтар боюнча жооп жок боло тургандай кайрылууга; - арыздануучунун өкүлүнүн КР Мыйзамдарынын эрежеси боюнча аныкталбаса;

#### **7.Кайрылууларды кароодогу мектептин жооптууларынын жана жарандардын укуктары жана миддеттери**

7.1.Кайрылуучу жаран арызы каралып жаткан учурда төмөнкүлөргө укуктуу:

- каралып жаткан кайрылуунун кошумча материал жана документтерин электрондук форматта бере алат;
- эгерде документтердеги материалдар укугун жана эркиндигин же мыйзамдык кызыкчылыктарын мамлекеттик жана коргулуучу маанидеги купуя сырларды көрсөтүүчү болбосо;
- мыйзамда каралгандай кайрылуунун жообун жазуу түрүндө алат;
- кайрылууну мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин компетенциясындагы даректерге жөнөто алат;
- КР Мыйзамдарынын негизинде кайрылууга жооп болбогондо же чечим чыкпаганда соттук бийликтөрдө кайрыла алат;
- кайрылууну токтотууга арыз менен кайрыла алат;

7.2..Мектептин администрациясы төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- жарандардын кайрылуусун ар тарааттуу, объективдүү жана ез убагында карайт;
  - сот жана тергөө органдарынан башка мамлекеттик жана жергиликтүү органдардан келген жарандардын кайрылууларынын документтеринин материалдарын жазуу жана электрондук форматта ез убагында кароого;
  - жарандардын мыйзамдык кызыкчылыктарын жана бузулган эркиндиктерин жана укуктарын когоого жна ордуна тургuzzууга багытталган чарапларды көрүүго;
- 7.3.Мектептин жооптуу кызматкерлерин жарандардын кайрылууларын кароодо конфиденциалдык маалыматтарды сактоого жана жарандардын кадыр-баркын жана урматын түшүрүүгө карата маалыматтарды таркатпайт.
- 7.4.Мектепте каралуучу кайрылуулардын негизги талаптары:

- карапуучу маселе боюнча так маалымат;
- кайрылуудагы маалыматтын тактыгы;
- администрациялык процедурадагы маалыматтын көргөзмөлүлүгү;
- кайрылууну кароодогу жеткиликтүүлүк жана ынгайлувук.

#### **8.Мектепте жарапарды кабыл алуу**

- 8.1.Мектепте жарапарды кабыл алуу директордун же окуу белүм башчысы аркылуу жүргүзүлөт;
- 8.2.Кайрылуучу жарапанды кабыл алууда өтүнчү тез мөөнөттө жүргүзүлөт.
- 8.3.Мектептин маалымат бурчунда директордун жарапарды кабыл алуу боюнча графиги илинип турат.
- 8.4.КР Мыйзамдарынын негизинде кайрылуучу жарапанды кабыл алууда өздүгүн тастыктаган документтерди көрсөтүүсү абзел (паспорт,аскердик билет).
- 8.5.Кабыл алууда жаран жазуу түрүндө арыз жазат.
- 8.6.Жарапардан оозеки арыздануу катталбайт.Жекече кабыл алууда оозеки кайрылууда фактылар бар болсо,кошумча текшерүүнүн кажети жок,кайрылуучуга жооп оозеки берилет.Кайрылуу жазуу түрүндө болсо, жооп жазуу жүзүндө берилет (кайрылуучунун макулдугу менен).
- 8.7. Жарапардын жазуу түрүндөгү кайрылуусун жекече кабыл алуу ушул Жобонун негизинде жүргүзүлөт.
- 8.8. Эгерде жарапандын кайрылуусу мектептин компетенциясындагы маселе болбосо,анда жаранга кайда жана кандай түрдө кайрылууну түшүндүрөт.
- 8.9.Жекече кабыл алууда жарапандын кайрылуу мурда каралып, жообу берилген болсо,кайра кароодон баш тартылат.
- 8.10. Мектепте жарапарды жекече кабыл алууну уюштуруу жана көзөмөлдөөгө жоожооптуу адам бекитилет.
- 8.11.Жарапардын оозеки жана жазуу түрүндөгү кайрылуусун жекече кабыл алууда маалымат базасына киргизүү менен каттоо журналына ( жип менен тигилген, мөөр коюлган) жооптуу адам киргизет.
- 8.12.Жарапардын жекече кайрылууларын каттоо журналы төмөнкү белүмдердөн турууга тийиши:
  - кайрылуу күнү;
  - кайрылган жарапандын аты- жону;
  - жашаган жеринин дареги;
  - кайрылуунун темасы;
  - кайрылууну кароого жооптуу адамдын аты-жөнү жана кызматы; - кайрылууну кароонун жыйынтыгы.
- 8.13.Телефондон оозеки кайрылган жарапардын кайрылуусу катталбайт.

#### **9.Кайрылууларды кароо, жооп берүү жана жообун алуунун максималдык мөөнөтүнүү кезеги**

- 9.1.Жарапарды кабыл алууну уюштуруу шарт түзүлүп, кабыл алышат (майыштарды шарт түзүүнү камсыздоо).
- 9.2.Жарапардын кайрылууларын кабыл алууда стол, стул, канцтоварлар менен камсыздалат.
- 9.3.Мүмкүнчүлүгү чектелген жарапардан кайрылууну кабыл алууда кабинетке киргизүү, чыгарууда тосколдуктар жаралбайт.
- 9.4.Жарапардын кайрышууларын кабыл алууну каттоодомектептин жооптуу адамы кирүүчү каттоо реквизитинин ишке ашырат.
- 9.5.Мектептин маалымат бурчунда жарапардын кайрылууларын кабыл алуу боюнча маалымат илинет.

10. Мектепте жарапардан кайрылууну жазуу түрүндө кабыл алуу иштери.

10.1. Жарандардан кайрылууну жазуу түрүндө кабыл алуу

10.1.1. Мектепке жазуу түрүндөгү жарандардын кайрылууларын каттоо жоопкерчиликтүү адам тарабынан кабыл алынат.

10.1.2. Жазуу түрүндөгү кайрылуу менен иштөөдө коопсуздугун камсыздоо үчүн атайын ачылат (бандероль же посылка). Эгерде шектүү (бандероль, посылка) болуп саналса, жазуу түрүндөгү кайрылуу себебин аныктамайынча жооптуу адам тарабынан токтотулат.

10.1.3. Жазуу түрүндөгү кайрылууларды кабыл алуу төмөндөгүдөй жүргүзүлөт:

- корреспонденциянын дарегинин тууралыгы текшерилет;
- телеграммалар сорттолот;
- конверттер ачылып, документтер тизме менен такталат;
- документтер менен берилген каттар (паспорт, аскердик билет ж.б.) каттын астына скрепка менен бекитилип, коверктке салынат;
- катта кемчиликтөр жана бузуулар болсо, акт түзүлөт;
- конвертти ачууда кайрылуу жок болсо;
- конвертте документтер жетишсиз болсо;

Жарандардын кайрылууларын каттоого жооптуу 2 көчүрмөдө акт түзөт.

кайрылууну жазуу түрүндө кабыл алуу

10.1.1. Мектепке жазуу түрүндөгү жарандардын кайрылууларын каттоо жоопкерчиликтүү адам тарабынан кабыл алынат.

10.1.2. Жазуу түрүндөгү кайрылуу менен иштөөдө коопсуздугун камсыздоо үчүн атайын ачылат (бандероль же посылка). Эгерде шектүү (бандероль, посылка) болуп саналса, жазуу түрүндөгү кайрылуу себебин аныктамайынча жооптуу адам тарабынан токтотулат.

10.1.3. Жазуу түрүндөгү кайрылууларды кабыл алуу төмөндөгүдөй жүргүзүлөт:

- корреспонденциянын дарегинин тууралыгы текшерилет;
- телеграммалар сорттолот;
- конверттер ачылып, документтер тизме менен такталат;
- документтер менен берилген каттар (паспорт, аскердик билет ж.б.) каттын астына скрепка менен бекитилип, коверктке салынат;
- катта кемчиликтөр жана бузуулар болсо, акт түзүлөт;
- конвертти ачууда кайрылуу жок болсо;
- конвертте документтер жетишсиз болсо;

Жарандардын кайрылууларын каттоого жооптуу 2 көчүрмөдө акт түзөт.

Актынын 1- көчүрмөсү кайрылган жаранга жөнөтүлөт, 2-көчүрмөсү кабыл алынган документ менен биргэе кароого берилет.

10.1.4. Дареги туура эмес келген каттар почтага ачылбай жөнөтүлөт.

10.2. Жарандардын Актынын 1- көчүрмөсү кайрылган жаранга жөнөтүлөт, 2-көчүрмөсү кабыл алынган документ менен биргэе кароого берилет.

10.1.4. Дареги туура эмес келген каттар почтага ачылбай жөнөтүлөт.

10.2. Жарандардын кайрылууларын каттоо

10.2.1. Жарандардын кайрылууларын каттоого жооптуу адам келген күндөн 1 күндүн ичинде каттайт.

10.2.2. Ар бир катты каттоодо каттоо штампы, номери, күнү коюлат. Бул маалыматтын бардыгы автоматташтырылган маалымат базасына киргизилет.

10.2.3. Каттоону жүргүзүүдө жооптуу каттын реквизиттерин, кайрылган жарандын тиркемесин карайт. Керектүү учурда келген каттар текшерилет.

10.2.4. Жарандан келген кайрылуу бир маселе боюнча кайталанма болуп эсептелет:

- эгерде арыздануучу алган жообуна канаттанбаса.

Кайталанма болуп эсептелбейт:

- жарандын кайрылуусу бир нече маселеден турса:

- кайрылууда жаңы маселе болсо же кошумча маалымат болсо.

10.2.5.Кайрылууда конверттеги жана кайрылуу текстинде дарек жок болсо, арыздануучунун жашаган региону аныкталбаса, жиберилген почталык штемпел менен аныктаса болот,

10.2.6.Кайрылуу каттоодон ёткөндөн кийин маселенин мазмунуна жараша ошол эле күнү мектептин жетекчисине кароого берилет.

Жарандын кайрылуусу маалымат базасына белгиленип, катталат:

10.3.Жарандардын жазуу түрүндөгү кайрылууларын кароо

10.3.1.Жарандардын жазуу түрүндөгү жана электрондук поча аркылуу кайрылуусу кароого кабыл алынган төмөнкү чечимдері бирөө болушу керек:

- кароого кабыл атуу;

- мектептин жетекчисинин орун басарына маселени кароого откоруп берүү;

- башка уюмдарга жана мекемелерге кайрылууга багыт берүү;

- жарандын кайрылуусун кароого мүмкүн эместигин ошол жарангага билдириүү;

- катты жазууну токтотууну жарангага билдириүү;

- ишти жокко чыгаруу;

10.3.2. Жарандын кайрылуусуна чыгарылган чечим боюнча нааразычылык туулса, кайрадан мекеме жетекчисине кайрадан арыздана албайт.

10.3.3.Кайрылуунун жообун даярдоо жана кароо боюнча кайрылууну каттоого алган адам маалымат базасына резолюцияны каттап, мектептин жетекчисине берет.

10.4.Жарандардын жазуу түрүндөгү кайрылууларынын жообун даярдоо

10.4.1. Жоопуу адам кайрылуунун жообунун даярдалган долбоорун мектептин жетекчисинин орун басары менен макулдашат.

10.4.2.Резолюцияны аткаруучулар жооптун өз убагында, ар тараптуу, объективдүү аткарылышына жооптуу болуп саналышат.

10.4.3.Жооптун "тез арада" дегени бат каралат.

10.4.4.Жарандардын кайрылууларына жооптуу адам гана кайрылуунун бериллишин бирөөнөн зкинчиге бере алат.

10.4.5.Кайрылуудагы қызметкерлердин ортосундагы келишпестиктерде чечимди жетекчи чыгара алат.

10.4.6.Жазуу жузундөгү жооптор берилгенден кийин гана жооп толук берилди деп эсептелет.

10.4.7.Чечимди чыгарууда материал жетишсиз болгондо, керектүү материалдар кошумча суралат.

10.4.8.Кайрылуунун жыйынтыгы анын авторуна гана угузулат.

10.4.9.Кайрылууда каралган маселе мазмуну боюнча жооп конкреттүү, так болушу абзел.

10.4.10.Эгерде кайрылуунун жообу канаттандырлык эмес болсо, эмне үчүн себеби түшүндүрүлөт,

10.4.11.Ченемдик актыга таянып жооптун мазмуну, айкындыгы жана тактыгына жооптуу адам милдеттенидирilet.

10.4.12.Жетекчинин макулдугу жок жоопко толуктоо, түзөтүүлөрдү жооптуу адам киргизе албайт.

10.4.13.Мектептин жетекчиси кайрылуунун жообуна кол коет.

10.4.14.Кайрылуучуга документи жооп менен биргэ беттери көрсөтүлүп жөнөтүлөт.

10.4.15.Кайрылууну кароодо, жарандын өздүк жашоосу боюнча маалыматты анын макулдугу жок айтууга жол берилбейт.

10.4.16.мектептин маалымат базасында жооп чыгыш номер менен катталат.

10.4.17.Кайрылган жарангага жооп берүүнүн алдында колдордун коюлушун, почталык бөлүмдүн индексинин тууралыгын, дарегин, корреспонденттин аты-жөнүн, каттын чыгуу номерин текшерет.

10.4.18.Катты жөнөтүүчү жооптуу адам электорндук поча боюнча кайрылуучуга жооптуу жөнөтөт.

10.4.19.Иш кагаздарынын талаптары боюнча жарандардын карылуулары архивде сакталат.

## **11. Эреженин аткарылышын уюштурууну көзөмөлдөө**

12.1. Жарандардын кайрылууларын өз убагында кароону көзөмөлдөө, жарандардын укугун, эркиндигин, кызыкчылыгын бузууну себептерин табуу жана өз убагында токтотуу боюнча ыкчам иши-чараларды жүргүзүүнү жана жооп берүүнү көзөмөлдөө.

12.2. Жарандардын кайрылууларын жообун берүүнү көзөмөлдөө томендөгүлөрдү камтыйт:

- кайрылууларга жооп берүүнү көзөмөлдөөнү;
- кайрылууну кароо маалыматын чогултуу жана иштетүүнүн жүрүшүн;
- кайрылуулар боюнча жооп берүүнү абалы жана ыкчам суроону даярдоону;
- жарандардын кайрылусу боюнча даярдоо жана жыйынтыктоону аткаруу мөөнөтү; + кайрылууну көзөмөлдөөден алуу;

12.3. Мектепке жарандардын кайрылуусуна жооптуунун иштөөсүн уюштурууну өз убагында көзөмөлдөө.

12.4. Жараншардын кайрылуусун көзөмөлден алуу жооптуу берген күнден баштал алынат.

12.5. Кайрылуута сүпсак берилген жооптар көзөмөлдөн алынбайт.

12.6. Кайрылууну каттоочу жооптуу адам кайрылуу боюнча ыкчам түрдө каралуучу маселе 7 күндүк мөөнөттүн ичинде бүтө тургандыгын жетекчиге билдириет.

12.7. Жарандардын кайрылууларын ички текшерүү иштери төмөндөгүдөй жүргүзүлөт:

- кайрылуунун аткаруу мөөнөтү бүтсө;
- мектепке юридикалык жактар, пресса, жарандар тарабынан кайрылуу келип түшкөндө.